

ЖАҢЫЛАНГАН ӨНҮМДӨР КАТАРЫ

жаңы курам, жаңы даамдар

ENERGY



Глазурланган

## протеиндүү батончолор

Абдан даамдуу жана дене бойго зыяны жок

30 % ЧЕЙИН АЗ КАЛОРИЯ\*

10 ЭСЕГЕ ЧЕЙИН КӨП БЕЛОК\*

84 % ЧЕЙИН АЗ УГЛЕВОДДОР\*

\*Дүкөндөгү белгилүү таттуу батончолорго салыштырмалуу

## Ажайып белок матрицасы



### САРЫ СУУ БЕЛОГУНУН КОНЦЕНТРАТЫ

Тез сиңүүсүнөн жана жогорку биожеткиликтүүлүгүнөн улам булчундарды дароо азыктандырат жана аларды ВСАА менен камсыздайт.



### СҮТ БЕЛОГУНУН КОНЦЕНТРАТЫ

Ачкалык сезимин жакшы басат жана организмди узак убакытка азыктандырат, бул физикалык жана интеллектуалдык күч көлүүлөрдө маанилүү.



### КОЛЛАГЕН ГИДРОЛИЗАТЫ

Маанилүү жана универсалдуу структуралык белок, териге, байламталарга, булчундарга, сөөктөргө бекемдик жана ийкемдүүлүк берет. Арыктоо процессине оң таасирин тийгизет.

## Бардык жашоо образы үчүн



### ДИЕТА ЖАНА САЛМАКТЫ АЗАЙТУУ

Ашыкча стрессиз каалаган диета


### ЖОГОРКУ ЫРГАК

Жеңил шам-шум — таттууга болгон каалоонду кандырт



### СПОРТ МЕНЕН МАШЫГУУ

Максатына карабастан спортчуларга



ENERGY

Жогорку сандагы белок — 33 %\*\*

Коллаген гидролизаты

NEW

Кант кошулбаган

4

## ЖЕТКИЛЕҢ ДААМ

\*\*60 г азык үчүн 20 г белоктун негизинде

## Кокос рафы

Назик текстурасы менен бышкан кокостун жеткилең даамы

Бул сен издеген ырахат эмеспи?

Бир батончо үчүн КБМУ (60 г) 218 ккал

Белоктор — 20 г | Углеводдор — 5 г

Майлар — 10 г | Азык булалары — 14,5 г

## Шоколаддуу брауни

Классикалык шоколад десертинин даамы

Шоколад көп боло бербейт

Бир батончо үчүн КБМУ (60 г) 202 ккал

Белоктор — 20 г | Углеводдор — 5 г

Майлар — 8,5 г | Азык булалары — 13 г

## Туздалган карамель жана жер жаңгак

Майдаланган жер жаңгак кошулган карамелдүү ширин даам-татым

Сен сөзсүз баалай турган даам

Бир батончо үчүн КБМУ (60 г) 202 ккал

Белоктор — 20 г | Углеводдор — 5 г

Майлар — 9 г | Азык булалары — 15,5 г

## Мисте тарты

Накта каймактуу десерттеги жыпар жыттуу мисте

Күнөөкөр болбостон ырахат алуу

Бир батончо үчүн КБМУ (60 г) 202 ккал

Белоктор — 20 г | Углеводдор — 5 г

Майлар — 8,5 г | Азык булалары — 15 г

## Сүйүктүү даамыңды тандап алдыңбы?

